

НАЦИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ НАУК КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

«Утверждаю»
Директор ИЯиЛ НАН КР
К.Т. Токтоналиев
« 27 » 06 2016 г.

ПРОТОКОЛ № 21

заседания экзаменационной комиссии от 27 мая 2016 г.

СОСТАВ КОМИССИИ:

Председатель: Алибакиев А.А. - д.ф.н., (10.01.01.10.01.09), академик, вице-президент ИАН КР;
Члены комиссии: Жуналиева Т.К. - д.ф.н., (10.02.00), доц., отв. акад. эл. и инт. кт.ч. ИАН КР;
Кодрашова Д.К. - к.ф.н., (10.02.00), доц., зав. каф. Геогр-го и иностр. яз. ИЯиЛ НАН КР;
Жаналиева Т.З. - к.ф.н., (10.02.00), и.о. доц., каф. Геогр-го и иностр. яз. ИЯиЛ НАН КР;
Косманова С.С. - ст. преп. ИАН КР, каф. Геогр-го и иностр. яз. ИЯиЛ НАН КР;
Кедрова В.А. - преп. акад. яз. каф. Геогр-го и иностр. яз. ИЯиЛ НАН КР;

Утверждена приказом ИЯиЛ НАН КР

№ 54/02-9 от « 26 » 05 2016 г.

СЛУШАЛИ:

Приём кандидатского экзамена по английскому языку
(наименование дисциплины)

Евдеева Макпал Сериковна
(фамилия, имя, отчество)

На экзамене были заданы следующие вопросы: Уч статьи: Metamorphic post-collisional A-type granites of the Tokshaal Range, Southern Tien Shan, Kyrgyzstan.

- I. Кратко охарактеризуйте тектоническую обстановку р-2 хор.
- II. Кратко охарактеризуйте тектоническую обстановку р-5 урдов.
- III. Назовите участки речей - хор.

Постановили: считать что тов. Евдеева М.С.
выдержал экзамен с оценкой хорошо.

Председатель экзаменационной комиссии: Алибакиев А.А.
Члены экзаменационной комиссии: Жуналиева Т.К.
Кодрашова Д.К.
Жаналиева Т.З.
Косманова С.С.
Кедрова В.А.



НАЦИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ НАУК КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

«Утверждаю»
Директор ИЯИЛ НАН КР
К.Т.Токтоналиев

«29» 06 2016 г.

ПРОТОКОЛ № 21

заседания экзаменационной комиссии от 27 мая 2016 г.

СОСТАВ КОМИССИИ:

Председатель: Алибакишев А.А. - д.ф.н., (10.01.01.10.01.09), академик, вице-президент ИЯИЛ КР;
Члены комиссии: Жуналиева Т.К. - д.ф.н., (10.01.01.10.01.09), доц., ст.н.с.и.м.д., к.т.н.с.и.м.д., ИЯИЛ НАН КР;
Кодрашова Д.Н. - в.ф.н., (10.01.01.10.01.09), доц., зав.каф. Геогр-го и иностр. яз. ИЯИЛ НАН КР;
Жуналиева Т.З. - в.ф.н., (10.01.01.10.01.09), и.о. доц., каф. Геогр-го и иностр. яз. ИЯИЛ НАН КР;
Касимбекова С.С. - ст. преп. Истр. яз., каф. Геогр-го и иностр. яз. ИЯИЛ НАН КР;
Жапарова В.А. - преп. Истр. яз., каф. Геогр-го и иностр. яз. ИЯИЛ НАН КР;

Утверждена приказом ИЯИЛ НАН КР

№ 54/02-9 от «26» 05 2016 г.

СЛУШАЛИ:

Приём кандидатского экзамена по английскому языку
(наименование дисциплины)

Евдеева Мария Сериковна
(фамилия, имя, отчество)

На экзамене были заданы следующие вопросы: By stating 'Netsun'ian
post-collisional A-type granites of the Tokshaal Range, Southern
Tien Shan, Kyrgyzstan.

- I. Кислородный превал текста описания по специальности р-2 хор.
- II. Укажите количество текста по той же специальности р-5 удвч.
- III. Главы устной речи - хор.

Постановили: считать что тов. Евдеева М.С.
выдержал экзамен с оценкой хорошо.

Председатель экзаменационной комиссии: Алибакишев А.А.

Члены экзаменационной комиссии: Жуналиева Т.К.

Кодрашова Д.Н.

Жуналиева Т.З.

Касимбекова С.С.

Жапарова В.А.

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН УЛУТТУК ИЛИМДЕР АКАДЕМИЯСЫ

«Бекитем»

Кыргыз Республикасынын Улуттук
Илимдер Академиясынын Тил
жана Адабият Институтунун
директору

К.Т.Токтоналиев

/мөөрү жана колу коюлган/

29.06.2016-ж.

2016-жылдын 27-майындагы экзамендик комиссиянын отурмунун № 21 ПРОТОКОЛУ

КОМИССИЯНЫН КУРАМЫ:

Төрагасы: А.А.Акматалиев - ф.и.д, (10.01.01.10.01.09), академик, Кыргыз Республикасынын Улуттук Илимдер Академиясынын вице-президенти

Комиссиянын мүчөлөрү:

Т.К. Жумалиева - ф.и.д, (10.02.20) доц., Манас университетинин англис тили жана адабияты бөлүмү;

Д.Ж. Кадыралиева - ф.и.д, (10.02.20), доц. Кыргыз Республикасынын Улуттук Илимдер Академиясынын Тил жана Адабият Институтунун Мамлекеттик жана чет тили кафедрасынын башчысы;

Г.З. Жамашева – ф.и.д, (10.02.20), доц. милдетин аткаруучу, Кыргыз Республикасынын Улуттук Илимдер Академиясынын Тил жана Адабият Институтунун Мамлекеттик жана чет тили кафедрасы;

С.С. Касмалиева - Кыргыз Республикасынын Улуттук Илимдер Академиясынын Тил жана Адабият Институтунун Мамлекеттик жана чет тили кафедрасынын немец тили сабагы боюнча улук мугалими;

В.А. Назирова - Кыргыз Республикасынын Улуттук Илимдер Академиясынын Тил жана Адабият Институтунун Мамлекеттик жана чет тили кафедрасынын англис тили сабагы боюнча мугалими;

Кыргыз Республикасынын Улуттук Илимдер Академиясынын Тил жана Адабият Институтунун 2016-жылдын 26-майындагы №54/02-9 буйругу менен бекитилген

УГУШТУ:

Англис тили боюнча кандидаттык экзаменди кабыл алуу
(сабактын аталышы)

Ельдеева Макпал Сериковна

(аты-жөнү)

Экзаменде төмөндөгү суроолор берилди: Hercynion post-collisional A-type granites of the Kokshaal Range, Southern Tien Shan, Kyrgyzstan макаласынан

- I. Адистиги боюнча түп нускадагы тексттин жазуу жүзүндөгү котормосу р-2, жакшы
- II. Жогоруда аталган китептен оозеки айтып берүү р-5 канааттандырырлык.
- III. Оозеки речинин шыктары – эң жакшы.

Бекитилди: жолдош М.С. Ельдеева
экзаменди жакшы деген баа менен тапшырды.

Экзамендик комиссиянын төрагасы:
Экзамендик комиссиянын мүчөлөрү:

А.А.Акматалиев /колу коюлган/
Т.К. Жумалиева /колу коюлган/
Д.Ж. Кадыралиева /колу коюлган/
Г.З. Жамашева /колу коюлган/
С.С. Касмалиева /колу коюлган/
В.А. Назирова /колу коюлган/

Перевод с русского языка на кыргызский язык выполнен переводческим агентством «Бипрофи»
Тел: 0776 021 512, 0550 021 512. Переводчик Карабаева Назгул Мамытбековна
Бул документтин орус тилинен кыргыз тилине котормочу «Бипрофи» котормочу
агенттигинде аткарылды. Тел: 0776 021 512, 0550 021 512.
Котормочу Карабаева Назгул Мамытбековна





c1tqy

Кыргызская Республика, город Бишкек, улица Байтик-Баатыра, дом 3-4

Четырнадцатое мая две тысячи двадцать четвертого года

Я, **Дербишова Мимоза Темирбековна**, частный нотариус **нотариального округа города Бишкек Кыргызской Республики**, действующий на основании лицензии №791 от 24.09.2019 года, выданной МЮ КР, свидетельствую подлинность подписи переводчика **Карабаевой Назгул Мамытбековны**, переведившего текст документа с **русского** языка на **кыргызский** язык, которая сделана собственноручно в моем присутствии. Личность переведившего текст данного документа переводчика установлена, дееспособность проверена.

Переводчик предупрежден об ответственности за достоверность перевода и нарушение тайны совершенного нотариального действия.

Зарегистрировано в реестре № **791-2024-0726541**

Взыскано:

Государственной пошлины **50 сом**

Услуги правового и технического характера **50 сом**

Нотариус



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Дата: 14.05.2024, 19:48:09

ФИО: Дербишова Мимоза Темирбековна

Идентификатор: М117042ЖкДНусНАОеСм13ССНоС

/cltqy/

Кыргыз Республикасы, Бишкек шаары, Байтик Баатыр көчөсү, үй 3-4

Эки миң жыйырма төртүнчү жылдын он төртүнчү майы

Мен, КР ЮМ тарабынан 24.09.2019-жылы берилген №791 лицензиянын негизинде иш алып барган Кыргыз Республикасынын Бишкек шаарынын нотариалдык округунун жеке нотариусу Дербишова Мимоза Темирбековна, документтин текстин орус тилинен кыргыз тилине которгон котормочу Карабаева Назгүл Мамытбековнанын кол тамгасынын аныктыгын жана документке менин көзүмчө кол койгонун тастыктайм. Документтин текстинин котормосун аткарган котормочунун өздүгү такталды, иш-аракетке жөндөмдүүлүгү текшерилди.


Котормочуга котормонун аныктыгы жана аткарылган нотариалдык иш-аракеттин ачыкка чыгарылбашы үчүн жоопкерчилик жөнүндө эскертүү берилди.

№791-2024-0726541 реестринде катталды.

Мамлекеттик алым: 50 сом

Укуктук жана техникалык мүнөздөгү кызматтар: 50 сом

Нотариус /мөөрү жана колу коюлган/



Документке электрондук кол тамга коюлду.

Күнү: 14.05.2024, 18:48:09

Аты-жөнү: Дербишова Мимоза Темирбековна

Hash: /код/



Перевод с русского языка на кыргызский язык выполнен переводческим агентством «Бипрофи»
Тел: 0776 021 512, 0550 021 512. Переводчик Карабаева Назгүл Мамытбековна
Бул документтин орус тилинен кыргыз тилине котормосу «Бипрофи» котормочулук агенттигинде аткарылды. Тел: 0776 021 512, 0550 021 512.
Котормочу Карабаева Назгүл Мамытбековна

Бишкек, Kyrgyz Republic
+996 (776) 021512
+996 (700) 021512
www.biprofi.kg
biprofi.kg@gmail.com
TIN 02803201610266